

Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто
мектебинин жылдык анализи
2019-2020 о.ж.

Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто
мектебинин жылдык анализи 2019-2020 о.ж.

1.Тарыхый-табигый математикалык цикл жана көркөм өнөр бирикмесинин жаңы 2019- 2020 окуу жылынын башында иш пландары бекитилген. Көрсөтүлгөн пландын негизинде төмөнкүдөй иштер жүргүзүлдү

Табигый тарыхый, математикалык цикл, дене тарбия, көркөм өнөр бирикмесинде 8 мугалим эмгектенет. Иш пландын негизинде предметтик декадалар, олимпиадалык иштер, класстан тышкаркы иш чаралар өз убагында өткөрүлүп турду .

Сентябрь айы уюштуруу иштери жүргүзүлүп , жаңы пландар бекитилди . Методикалык бирикменин токтомдору кабыл алынды.

Октябрь айында химия биология сабагынын декадасы өткөрүлдү. Мугалими Усукеева А.У. сабактарын жогорку денгээлде көрсөтүп предметтик моделдерди түздү, таблица, гербарийлерди колдонуу менен сабак өттү.

Сабактын айлыгынын планы төмөнкүдөй болду:

1. Химия-биология дептеринин абалы 6-10 кл
2. Химия сабагынын моделин түзүү 8-10кл
3. Биология сабагынын моделин түзүү 6-10 кл
4. Химия сабагы боюнча мектеп ичиндеги олимпиада өткөрүү.
5. Биология сабагы боюнча мектеп ичиндеги олимпиада өткөрүү
6. Химия-биология сабактары боюнча дидактикалык материалдардын көргөзмөсүн уюштуруу.

Моделдерди түзүүдө “эң жакшы” деген баага төмөнкү окуучулар татыктуу болушту: бкл Сардарбекова А. 10кл Акматбекова А. 2017-2018 окуу жылынан бери “Усукеева А.У. фонду” түзүлгөн. Фонд тарабынан окуу жылы боюнча химия, биология сабагын мыкты өздөштүргөн окуучуларга стипендия жана ыраазычылык кат тапшырылат. Айлыкта химия-биология кербени уюштурулду. Анда 10 класстын окуучулары жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша класстарга кирип, “Экология” темасы боюнча таштандыларды кайра иштетүү, айлана чөйрөнү коргоо темалары боюнча

иштерди жүргүзүштү. Темалары : “Ызы-чуудагы таштанды”,
“Жарыктын организмге таасири боюнча өткөрүлдү.

Көрсөтүлгөн иш чаранын негизинде жыйынтык чыгарылып, мугалим тарабынан окуучуларга колдоо көрсөтүлмөк. Оор кырдаалга байланыштуу онлайн түрүндө гана айтылды Химия сабагы билим сапаты: 55%

Биология сабагы боюнча билим сапаты: 63%түздү.

Ноябрь айында тарых, адам жана коом география сабактары боюнча айлык өткөрүлдү.

Мугалими Садыкова Р.О.

Тарых сабагы боюнча “Тарыхы болбой эл болбойт”

Улуу эрдикке 78 жыл (1941 ж. 16 ноябрь) Д.Шопоковдун эрдигин эскерүү кечеси өткөрүлдү . Тесттик иштер алынды. Олимпиадалык иштер өткөрүлдү.

География сабактарын өтүүдө мугалим саякат сабактарына көбүрөөк басым жасайт. География сабагы боюнча жакшы жетишкендиктер болду.

Сабактары кызыктуу, ар тараптуу . Өтүлгөн сабактар боюнча жалпылоо сабагы да өткөрүлдү. Окуучулардын алган билимдерин толуктап сабак аралык байланышты калыптандырды. 9-майда Улуу Жеңиштин -75 жылдыгына карата мугалимдин уюштуруусу менен онлайн түрүндө видеолор даярдалды. Акыркы коңгуроо, балдарды коргоо күнүнө карата дагы видеолор дайындалды.

Тарых сабагы боюнча б/с 55%

География сабагы боюнча б/с 60%.

АЖК сабагы боюнча б/с 57%.

Математика - илимдердин падышасы. Декабрь айында математика, физика, информатика сабактары боюнча декадалар өткөрүлдү.

Математика мугалими Ияскарова Р.М. окуучулардын логикалык ойлоо

жөндөмдүүлүгүн өстүрүү менен өтүлгөн сабактары мелдеш түрүндө жаны методикалык ыкмаларды колдонуу менен өткөрүлөт.

8-9 класстар арасында математикалык КВН уюштурду. Программасы:

1. Саламдашуу. Команданын атын жактоо.
2. Математикалык жомок, сценка.
3. Математикалык ырлар.
4. Сандардын суммасы менен айырмасы.
5. Сандарды жайгаштыруу.
6. Квадраттык эсептөө.
7. Капитандар мелдеш
8. Жыйынтыктоо.

Жыйынтыгында 8-класс 1-орун, 9-класс 2-орун алышты.

Математика сабагы боюнча б/с 58 %

Геометрия сабагы боюнча б/с 56%.

Физика мугалими Оморова А.С. төмөнкүдөй сабактарды өткөздү:

1. “Начар звено” оюн сабагы . 8-кл.
2. Сүрүлүү күчү 7-кл.
3. “Нобель” сыйлыгы жана анын физик лауреаттары 9-кл.
4. 7-9 кл арасында “Интернет”
5. Математикалык баш катырмалар 5-9 кл арасында.
6. Тесттик иштер.
7. Текшерүү иштери.

Физика боюнча б/с 58%.

Информатика боюнча б/с 60%

Мугалим окуучу, ата-энелер менен тыгыз байланышта.

Март айында музыка, көркөм өнөр сабактарынын айлыгында төмөнкүдөй иш чаралар болду. Мугалими Картаңбаева Н.Б.

-Асфальтка сүрөт тартуу “Тынчтык керек”

-“Кол өнөрү өзүңдөн” жасалган буюм конкурсу.

-М. Абдраев “Ырдайлы достор ырдайлы”.

Музыка боюнча б/с 100%

Көркөм өнөр боюнча б/с 100%

Апрель айында сабактар онлайн түрүндө өткөрүлдү. Окуучулар үйлөрүндө отуруп, мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп окушту.

Дене тарбия боюнча б/с 100%.

Табигый-тарыхый, математикалык цикл жана көркөм өнөр бирикмесинин жылдык отчету чыгарылды. Билим сапатын жогорулатуу боюнча жаңы окуу жылына сунуштар киргизилди.

Метод бирикменин жетекчиси: Шергазиева С.И.

2. Башталгыч класстардын жылдык анализи

Башталгыч класстарды окутуунун проблемасы :

- *Окууга шар туура так окуганга үйрөтүү.*
- *Тез жана катасыз жазууга түшүнүп жазууга калыптандыруу .*
- *Эсепти так чыгырганга үйрөтүү.*

Башталгыч класстарда билим сапатын жогорулатууда өзгөчө балдарга көңүл буруу керек.

Окуучуларга сабакты көрсөтмөлүү түрдө өтүүгө болот . Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша алардын ар кандай ойлорун билүүгө болот.

Ар бир сабакты кызыктуу, окуучунун эсине калгандай кылып өтүү керек .

Башталгыч класстарда өзгөчө темпине көңүл буруу керек .

“Бирге окуйбуз “долбоордун негизинде окуучулар менен бирдикте окуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүү керек.

Ар бир адамдын окуу деңгээли окуучунун төрт өзөктүү факторунун биргелешкен таасири менен аныкталат:

- *Дайыма окууга муктаждыгынын калыптанышы,*
- *Маалыматтын жеткиликтүүлүгү .*
- *Ар бир класстарда окуу темпинин өздөштүрүүсү, чейректер боюнча*

- Ар бир жума сайын окуучуларга көркөм китептер боюнча окутулуп, жыйынтык чыгарып турат .
- Башталгыч класстарда ар бир класс предмет арасында чейректердин жыйынтыгы чыгарылып турат.

Башталгыч класстарда ар бир класс предмет арасында чейректердин жыйынтыгы чыгарылып турат .

1 – класс 21 окуучу , 8 кыз .

Мугалими: Колдеева А. Д.

2- класс 19 окуучу, 5 кыз , 2 – отличник , 6 – ударник, 42%.

Мугалими: Бердигулова А.Б.

3- класс 20 окуучу , 12 кыз, 2 – отличник , 6 – ударник, 40 %.

Мугалими: Шергазиева С.И.

4 – класс 18 окуучу , 10 кыз , 4 – отличник , 4 – ударник, 44 %.

Мугалими: Темиркан кызы Н.

Башталгыч класстарда предметтер боюнча салыштырмалуу анализ жүргүзүлүп турат, өзгөчө жазуу иштерине көп көңүл буруу керек.

Кол жазмалары боюнча билим сапаты 46 %.

1 -4 класстарда таза жазуу дептерлери боюнча иштер жүргүзүлүп жыйынтык чыгарылып турат.

Окуу техникасы боюнча жыл аягында жыйынтыгы чыгарылып, окуучуларга грамота берилип турат .

Ар бир класстардан жаш өзгөчөлүгүнө жараша , ата- энелер менен бирдикте окуу сынагы уюштурулган.

Жазуу, текшерүү иштери боюнча чейректер арасында ар бир класстын жыйынтыгы чыгарылып турат.

Метод бирикменин жетекчиси: Бердигулова А.Б.

3. Тилчилер усулдук бирикмесинин анализи.

2019-2020 о.ж. башталышында бирикме мүчөлөрү менен бирдикте чогулуш өтүлүп, жаңы окуу жылына иш план түзүлгөн.

Сентябрь айы кыргыз тилчилердин айлыгы болгондуктан, Алышова Р.Б. жана Исмайылова К.С. бирдикте 23-сентябрда мектепте салтанаттуу түрдө өткөрүштү. Класс жетекчилер, ата-энелер жана окуучулардын катышуусу менен жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Өзгөчөлөнүп активдүү катышкан класстарга көркөм китептер белекке берилди. Мындан тышкары тилчи мугалимдер кыргыз тили жана адабияты сабактарынан ачык сааттарды өтүштү.

Кыргыз тили боюнча б/с 49%

Кыргыз адабияты боюнча б/с 55%.

Мектеп ичинде олимпиада өткөрүлүп, бардык класстарда жыйынтык чыгарылды.

Февраль айында орус тили жана чет тили сабактарынын декадасы болду. Предметтик мугалимдер ачык сааттарды өтүштү. Ырларды жаттоо, кара сөз менен жазылган чыгармалардан үзүндү жаттоо боюнча жыйынтык чыгарылды. Административдик жат жазуулар алынды.

Орус тили боюнча мугалимдер: Суерова А.Д. жана Оторбаева Н.Д.

Орус тили боюнча б/с 54%

Орус адабияты боюнча б/с 58%

Чет тили мугалими Суюмбекова Ч.А.

Чет тили боюнча б/с 55% болду.

Карантин маалында тилчилер телесабактын расписаниесин, темаларын, мектептин расписаниеси боюнча кошумча тапшырмаларды берип, тесттик иштерди алып турушту. Жайкы эс алуу күндөрүндө окуганга көркөм адабияттардан тапшырмалар берилди.

Метод бирикме жетекчиси: Суерова А.Д.

2019-2020 окуу жылында бекитилген пландын негизинде окуу процесси башталды. Мектеп толугу менен комплектелген. Бардыгы 17 мугалим эмгектенет.

Жогорку билимдүү -14

Орто кесиптик – 3

Эл агартуунун отличниктери – 11

Мугалимдер билимдерин өркүндөтүү боюнча КАО ж.б. курстардан өтүп, тажрыйба топтоо менен чыгармачылык банк, долбоордук иштер менен иштешип, окуучулар менен иштешип ар бири изденүүнүн үстүндө иштөөдө. Жылдын башында 2019-2020 окуу жылында 169 окуучу комплектелип, жылдын аягында 167 окуучу ийгиликтүү аякташты.

1 баскыч боюнча 1-4 класстарда : 78 окуучу, кыздары 35, отличниктери 8, ударниктери 16 , б/с 42%

2 баскыч боюнча 5-9 класстарда : 80 окуучу, кыздары 38, отличниктери 8, ударниктери 24, б/с 40%

3 баскыч боюнча 10 класста : 9 окуучу, кыздары 3, отличниктери 2, ударниктери 1 , б/с 33%

2019-2020 окуу жылында 18 отличник, 41 ударник болуп б/с 40% түздү.

Окуу тар. иш. б/ча дир. орун басары:  Оморова А.С.